

| | |
|--|---|
| Super Fruit Drink суусундугун канча жолу ичсе болот? | Суук тийүүнүн алдын алуу үчүн жылуу суусундук катары күнүнө 1-2 жолу колдонуу сунушталат. |
| Кандай жыпар жыт бергичтер кошулат? Табигыйбы? | Суусундуктун курамында «Штокмайер» (Германия) компаниясынын табигый жыпар жыт бергич заттары, мисалы, «Апельсин», «Имбирь» жана «Мартин Бауэр» компаниясынын имбирь, эвкалипт, кара мурчтун өсүмдүк экстрактылары колдонулат. Ошондой эле өнүм табигый татымалдарды камтыйт: корица жана гвоздика. Бардык бул компоненттер суусундуктун өзгөчө жаркыраган даамын түзөт. |
| Сасык тумоонун белгилери жок болсо көңүлдү көтөрүү үчүн ичсе болобу? | Өнүм сергитүүчү таасирин тийгизет, ошондуктан аны көңүлдү көтөрүүчү таасири бар табигый энергетик катары колдонсо болот. |
| Курамындагы ак чайдын, эвкалипттин жана башка компоненттердин экстракттары кантип алынат? | Өсүмдүк сырьёлорун иштетүүнүн жана өндүрүүнүн көптөгөн жолдору бар: вакуум, бүркүч, сублимация кылып кургатуу. Акыркысы – сырьёну терең вакуум шартында тоңдурулган абалда кургатуу. Бул ыкма менен абадагы кычкылтек менен байланыш болбойт, башкача айтканда биологиялык активдүү заттардын кычкылдануусу болбойт. Сублимация өсүмдүк сырьёсунда бардык жыпар жыттуу заттарды жана башка пайдалуу азыктарды максималдуу сактоого мүмкүндүк берет. |
| Super Fruit Drink суусундугун жаш балдар ичсе болобу? | Өнүм жаш балдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизе турган компоненттерди камтыбайт. 7-10 жаштан баштап колдонууга сунушталат. |
| Бала эмизген жана кош бойлуу аялдар үчүн мүмкүнбү? | Өнүм кош бойлуу жана бала эмизген аялдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизе турган компоненттерди камтыбайт. Имбирь менен мурчтун даамы күчтүү болгондуктан, күнүнө 1 жолудан ашык колдонууну сунуш кылбайбыз. |
| Суук тийүүнүн алгачкы белгилерин басаңдатуу үчүн канча пакет Super Fruit Drink ичүү керек? | Сууктун алгачкы белгилерин басаңдатуу үчүн биринчи күндөрү 2–4 пакеттен, андан кийин күнүнө 1–2 пакеттен колдонууну сунуштайбыз. |
| Суук тийүүнүн алдын алуу үчүн канча пакет Super Fruit Drink ичүү керек? | Суук тийүүнүн алдын алуу үчүн күн бою 1–2 пакеттен ичүү сунушталат. |
| Эмне үчүн Super Fruit Drink адаптоген болуп саналат? | Super Fruit Drink «Глинтвейн» — бул табигый мөмө жана жер-жемиштердин жана өсүмдүктөрдүн экстрактыларынан жасалган жана витамин-минералдык комплекс менен байытылган суусундук. Суусундуктун курамында адаптогендик жана витаминдештирүүчү таасири бар өсүмдүк ингредиенттери |

бар: ит мурун, апельсин, эвкалипт, чычырканак жалбырагы, имбирь.

Алар иммундук функцияны, жашоо тонусун жана активдүүлүгүн колдоп, организмге суук тийүүнүн алгачкы белгилеринде жардам берет. Бул сезондук КРВИ мезгилинде ыңгайлашууга мүмкүндүк берет.